

2024-27

W

К.КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ  
БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ  
КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР  
АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ  
ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ

Д.10.14.501 диссертациялык кеңеши

Кол жазма укугунда  
УДК: 81(575.2) (043.3)

ИБРАЕВА ДАМИРА АСАНБЕКОВНА

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ЭЛЛИПСИС КУБУЛУШУ

10.02.01 - кыргыз тили

Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук  
даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын  
АВТОРЕФЕРАТЫ

Бишкек-2016

Диссертациялык иш И.Арабаев атындағы Кыргыз мамлекеттік университеттік Лингвистика институтунун кыргыз тил илимнің кафедрасында атқарылды.

Илимий жетекчи: филология илимдеринин доктору, профессор  
Мусаев Сыртбай Жолдошевич

Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор  
Токоев Таалайбек Токтосунович

филология илимдеринин кандидаты  
Түмөнбаева Мира Жээнбаевна

Жетекшөөчү мекеме: Ош мамлекеттік университеттік кыргыз тил илимнің кафедрасы, дареги: 714000 Ош шаары,  
Ленин көчесү 331.

Диссертациялык иш 2016-жылдын 27-октябрьында saat 10.00де  
К.Карасаев атындағы Бишкек гуманитардык университетті, Ж.Баласагын атындағы Кыргыз улуттук университетті жана Кыргыз Республикасының Улуттук илимдер академиясының Ч.Айтматов атындағы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо бойонча түзүлген Д. 10.14.501 диссертациялык көңештин жыйынында корголот. Дареги: 720044, Бишкек ш., Тынчтык проспекті, 27.

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындағы БГУнун илимий кітепханасынаң тааныштууга болот, дареги: 720044, Бишкек ш., Тынчтык проспекті, 27.

Автореферат 2016-жылдын 23-сентябрьында жөнөтүлдү.

Диссертациялык көңештин окумуштуу катчысы,  
филология илимдеринин кандидаты,  
доцент

Жайлобаев Б.А.

## ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӘЗДӨМӨСҮ

Теманың актуалдуулугу. Кыргыз тилинин жалпы эле синтаксиси, синтаксистик конструкциялардың озгөчелүктөрү бойонча көптөгөн илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп, алардын натыйжасында кандидаттык, докторлук диссертациялар корголуп, окуу китечтери, монографиялар жана окуу куралдары жазылып келүүде. Ошондой болсо да, кээ бир синтаксистик конструкциялардың озгөчелүктөрүн айкындоого атайын көңүл бурулбай, алардын айрымдарының лингвистикалык табияты алиге чейин такталбаган бойдон калып жатканын байкоого болот. Бул, баарыдан мурун, кыргыз тилинин синтаксисин кандай аспектиден кароо зарыл экендиги бүгүнкү күнгө чейин так ажыратылбагандыгы менен байланыштуу. Илимий эмгектердин басымдуу белүгүндө, сүйлөм системасында кездешкен синтаксистик конструкциялар салттуу аспектиден каралып, кеп процессинде сүйлөм теориясына сыйбаган айрым конструкцияларга карата талаш пикирлердин орун алыши, синтаксисти салттуу аспектиде талдоонун натыйжасында жаралган кайчы пикирлер окумуштууларга синтаксистин изилдөө аспектилерин тактоо мүктаждыгын жаратты.

Лингвистикалык адабиятта «эллипсис» термини ар кандай мааниде колдонулат. Айрым окумуштуулар көмтik сүйлөмдүн бир түрү катары баа берсе, экинчилери эллипсис толук жана көмтik сүйлөмдүн ортосундагы абалды ээлэйт деп эсептешет. Бир жагынан, бул конструкция көмтik сүйлөм катары грамматикалык байланыштардын толук жетилбей калгандыгы, үзүлүп кеткендиги менен мұнозделсө, экинчи жагынан, алар контексттеге жана жагдайга жараша озүнүн түшүнүктүүлүгүн сактайт. Бирок теориялык планда эллипсистин структуралык көмтегинин маселеси бүгүнкү күнде да чечилбестен калууда. ЖОЖдор үчүн жазылган окуу куралдарында эллипсис кубулушунун грамматикалык табияты бойонча бирдей көз караш жок, ушуга чейин алардын лингвистикалык статусу аныкталбаган.

Мына ушул жагдай жана эллипсис кубулушунун бүгүнкү күнгө чейин кыргыз тил илимнінде атайын илимий жактан иликтоонун объектиси боло электиги алган темабыздын актуалдуулугун айкындал турат.

**Диссертациянын темасынын негизги илимий-изилдөө инштери менен болгон байланышы.** Илимий инштин темасы И.Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттik университетинин Лингвистика институтунун кыргыз тил илими кафедрасынын илимий-изилдөө инштеринин тематикалык планына дал келет.

**Изилдеөнүн максаты жана миңдети.** Илимий инштин негизги максаты кыргыз тилиндеги эллипсис кубулушунун структура-семантикалык, грамматикалык жана функционалдык табиятын аныктоодо турат.

**Ошондуктан төмөндөгүдөй конкреттүү миңдеттер коюлат:**

- Карама-каршы коюлган толук жана кемтик сүйлемдүн негизги жалпы теориялык критерийлерин аныктоо;
- Кемтик сүйлемдүн түрлөрүн аныктоо аркылуу анын эллипсис кубулушу менен карым-катышын белгилөө;
- Тил илиминде эллипсис кубулушунун изилдениш тарыхына байкоо жүргүзүү;
- Эллипсистин структуралык жана семантикалык озгочөлүктөрүн илктеө;
- Эллипсистин татаал сүйлем структураларында орун алуу шартын мүнөздөө;
- Эллипсис кубулушунун модалдуу жасалышынын жана маанилик түзүлүшүн айкындоо.

**Изилдеөнүн теориялык жана практикалык мааниси.** Изилдеөнүн илимий-теориялык жана метадогилялык базасы катары азыркы синтаксистик илимдин (*орус, кыргыз тил илиминин жана жалпы түркологиядагы*) көрүнүктүү өкүлдерүнүн жөнөкөй жана татаал сүйлемдерге ариалган эмгектери пайдаланып, ошондой эле, эллипсис кубулушунун жөнөкөй жана татаал сүйлемдердөгү семантика-структуралык озгочолуғунүн табиятын илктеген эмгектер пайдаланылды.

Изилдеөнүн жыйынтыгын кыргыз жана башка түрк тилдеринин синтаксистик түзүлүшүн изилдеөө көцири колдоно болот. Окуу китептерин, куралдарын жана жогорку, орто мектептер үчүн кыргыз тилинин программасын түзүүдө пайдаланышы мүмкүн. Ошондой эле

**ЖОЖдордо кыргыз тилинин синтаксиси жана стилистика боюнча лекция окууда, практикалык, семинардык сабактарды оттүдө жана бул проблема боюнча мындан аркы илимий изилдөөлөр үчүн өбөлгө болуп бериши мүмкүн.**

**Диссертациялык инштин илимий жаңылыгы.** Кыргыз тилиндеги эллипсистин семантикалык структура катары алгачкы жолу классификацияланышы жана системага салынышы инштин жаңылыгын түзөт.

**Коргоого коюлуучу негизги жоболор.**

- Эллипсис кубулушу оозеки жана жазма кеп үчүн мүнөздүү синтаксистик өзгөчө кубулуш;
- Эллипсистин пайды болушунун негизги функциясы сүйлөө каражатынын үнөмделүшүү;
- Эллипсис кубулушу кептин көркөмдүүлүгүн артыруучу көрүнүш катары өзгөчө экспрессивдик маанигээ;
- Эллипсистин татаал сүйлемдө берилishi, орун алыши сүйлошуү жана адабий көркөм стилге түзден-түз тиешелүү;
- Эллипсис – бул семантикалык жактан толук (*мааниси боюнча жетишисәрлик*) сүйлем, ал эми грамматикалык байланыштын үзүлүп кеткендиги анын экспрессивдүү мүнөзүн аныктап турат;
- Эллипсис кубулушу оратордук кепте, көркөм адабиятта текстке динамикалуулукту, көркөмдүүлүкту, экспрессивдүүлүкту артыруучу стилистикалык каражат.

**Изденүүчүнүн жеке салымы.** Темага байланыштуу факты-материалдарды жыйнап, аларга конкреттүү лингвистикалык илик жүргүзүү аркылуу илимий-теориялык тыянактар чыгарылды. Эллипсис кубулушунун тил илиминдеги ордун ачып, изилдеодон алынган натыйжалар, жоболор, корутундулар менен сунуштар изилдеочүнүн жеке салымы болуп саналат.

**Изилдеөнүн апробацияланышы.** Инштин мазмунун түзөн материалдар И.Арабаев атындагы КМУда, К.Карасаев атындагы БГУда, КР Улуттук илимдер академиясында, Казакстандын ОКМФ академиясында болуп откон эл аралык, республикалык жана регионалдык илимий-

практикалык конференцияларда доклад түрүнде окулуп, жарыяланды. Кыргыз Республикасынын ЖАК тарабынан расмий каттоого киргэн жыйнектарга 13 илимий макала түрүнде жарыяланган. Мындан тышкary, «Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012-жылдын 22-августундагы №578 - Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө» токтомуна езгертуүлердү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» Кыргыз өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-июнундагы №542 -- токтомунун негизинде «РИНЦ» «SCOPS» системалары аркылуу индексителүүчү илимий басылмада 4 илимий макала жарык көргөн.

**Изилдеөнүн жыйынтыгынын жарыяланышы.** Изилдоонун жыйынтыгы он жети илимий макала Кыргыз, Казак Республикаларында, Американын Бостон, Чарлстон шаарларында жана Россиянын Москва шаарында, Австриянын Вена шаарында Жогорку аттестациялык комиссиясы реестиринде сунуш кылышкан басылмаларда жарык көргөн.

**Иштин түзүлүшү.** Диссертациялык иш киришүүдөн, торт баптан, корутунду болумден жана колдонулган илимий-теориялык адабияттардын тизмесинен турат.

#### **ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ**

Киришүүдө теманын актуалдуулугу, изилдеонун максаты менен милдеттери, илимий жаңылыгы, коргоого коюлуучу жоболор, апробацияланышы, илимий-теориялык жана практикалык мааниси аныкташып, иштин түзүлүшү боюнча кыскача маалыматтар камтылган.

Биринчи бап «Изилдеөнүн жалпы илимий-теориялык негиздери: изилдоо боюнча илимий адабияттарга сереп» деп аталат да, эллипсис кубулушунун келип чыгышы, колдонулуш чейрөсү каралат.

Бул синтаксистик кубулушка өз мезгилинде салттуу аспектиде *A.X. Востоков, А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, В.В. Виноградов, И.А. Липова, А.П. Сквородников, И.А. Попова, кийинчирээк Ю.В. Ванников, Г.А. Рыбакова, А.С. Бугусловский, Г.А. Золотова* сыйктуу көрүнүктүү тилчин-илимпоздор конүл болуп, анын лингвистикалык табиятын аныктоого аракеттенишкен. Ал эми түркологияда, *Ф.С. Сифиууллина, З.И. Будагова, Р.Г.*

*Сибагатов А. Назаров, А. Мурадов, М.Б. Кетенчиеев, М.З. Закиев, Ж. Валиди ж.б. эллипсис кубулушуна конүл бурушуп, езгөчө кемтик сүйлемдүн табиятын ачып беришкен.* Кыргыз тил илиминде болсо, эллипсис кубулушу атайын изилдеөгө алынбаганы менен анын айрым жактары талдоого алышып да келди. Бирок ошого карабай бул маселе ар тараптан, олуттуу изилдеөгө алынбай кала берүүдө. Алсак, эллипсистин семантикалык жана структуралык табияты, колдонулуш чейрөсү жана тилдин тигил же бул кубулуштары менен болгон карым-катышы ондуу маселелер окумуштуулар арасында ача пикирлерди жаратып келет. Бул маселеге кыргыз тил илиминде *А.Жапаров, А.Иманов, Б.Тойчубекова, С.Мусаев, Т.Токоев* ж.б. илимпоздор өз эмгектеринде конүл буруп келгендигин коробуз.

Эллипсистин структуралык кемтигинин маселеси бүгүнкү күнде да чечилбестен калууда. Лингвистикада ушул маселе боюнча карама-каршы уч түрдүү көз караш бар: тилчилердин бир тобу (*Ванников, Скребнев, Морозова* ж.б.) мынай сүйлемдөрдө катышпаган баяндооч бул сүйлемдөрдү кайра түзүүдө белгилүү болот, анткени айда баяндоочтун курамындагы экинчи даражадагы мучолор бар деп эсептешет. Мынай учурда эллипсис кемтик сүйлем менен жакындашып кетет. Экинчи пикирдегилер (*Реунова, Ахманова, Меньшиков* ж.б.), тескерисинче, эллипсис кубулушун анын негизин түзгөн атооч жөндөмөдөгү зат атооч «жашоосу менен да, формасы менен да, мааниси менен да этишке көз караанды» деп белгилешет. Учунчү көз карашты жактоочулар (*Закиев, Кетенчиеев, Скобликова, Виноградов* ж.б.) эллипсисти салттуу синтаксистин объектисинен болуп, синтаксистин экинчи деңгээлине, тактап айтканда, экспрессивдик синтаксистин озгочо бир кубулушу катары баа беришет. Демек, эллипсис кубулушу, кемтик сүйлемдүн бир түрү катары эмес, кептик синтаксистин парцеляция, сегментация, апозиопезис сыйктуу экспрессивдик кубулуштарынын бири экендигин далилдешет.

Жалпы тил илиминде эллипсис кубулушунун маселесин изилдеөнүн узак тарыхы бар. Эллипсис кубулушу изилдеөнүн объектисине байыркы убакта эле кирип, лингвисттердин арасында ар түрдүү талкууларды жаратып келген. Контоғон жылдар бою эллипсис кубулушун ага жакын

кубулуштардан чектеп ажыратууда далай талаш-тартыштар жаралды, ар түрдүү пикирлер пайда болду. Ошондой болсо да, эллипсис проблемасы дайыма лингвисттердин кызуугусун арттырып келген. Көптөгөн жылдар аралыгында изилдоочулор бул кубулушту түшүндүрүүгө, анын негизги белгилерин табууга, ар кайсы тилде эллипсис кубулушунун классификациясын сунуштаганга аракет кылып келишет.

Кыргыз тил илиминде жонокой жана татаал сүйлемдердүн теориясына ариалган изилдеөлөр менен катар кемтик сүйлемдердүн түзүлүшүнө, уюшулушуна, колдонулуш өзгөчөлүктөрүнө тиешелүү маселелерди чечүү синтаксис илиминин маанилүү маселелеринен болуп келет. Буга чейин бул түшүнүктүү синтаксистик изилдоолордүн объектиси катары алган орду, аталышы, колдонулуш чектери, белгилери жөнүндө жалпы мүнездөгү изилдеөлөр кыргыз тил илиминде белгилүү деңгээлде жүргүзүлген (Ы. Жакыпов, 1958, 1975; А.Жапаров, 1966, 1980; Б.Тойчубекова, 1983; А.Иманов, 1995, 1998). Бирок Б.Тойчубекованын кемтик сүйлемдерге карата атайын изилдоосун эске албаганда, грамматикалык-структуралык жагы менен катар коммуникативдик-функционалдык аспектиде уюшулушун көсири аныктоочу жаңы багыттагы изилдөө иштери жүргүзүлө элек. Ошондуктан кемтик сүйлемдер пикир алмашуу процессинде кепти уюштуруучу тилдик каражаттардын бири катары кыргыз тилинде атайын изилдоонун объектиси болуп көнчигиленип, толукталып каралууга мұктаж.

Экинчи бап «Эллипсис кубулушууни жонокой сүйлемдөгү орду» талдоого алынат. Бир эле маселени, окуяны, кубулушту мүнездөөде толук сүйлем да, кемтик сүйлем да катышат. Ошого карап, толук сүйлем менен кемтик сүйлемдү бири-бирине карама-карши коюу же аларды үстүртөн салыштыруу ылайыксyz. Ошол эле мезгилде алардын бири-бирине карым-катышы, байланышы болбогон синтаксистик категориялар катары кароо да бир жактуу, анткени бир эле корунушту, окуяны сүрттөөде толук сүйлем да, кемтик сүйлем да катышкандыктан, алар жалпы мазмундун тематикалаш бөлүктөрү болуп эсептелет. Бул жагынан алганда, алар, албетте, ез ара байланышта болору шексиз. Бирок структурасы боюнча булар бирдей эмес,

анткени толук сүйлемдүн да, кемтик сүйлемдүн да өздөрүнө гана мүнездүү структурасы жана синтаксистик семантикасы бар.

Кемтик сүйлем менен эллипсис кубулушун окшоштуруу керекпи? Бул багыттагы изилдеөлөр да карама-карши эки көз карашты пайда кылган. Айрым лингвисттер «кемти» жана «эллипсис» деген сүн атоочторду синонимдер катары кабыл алышса (*Ш.Балы, П.А. Лекант, Л.И. Коретникова, Ф. Брунт ж.б.*), экинчилери эки түшүнүктүү бири-биринен айырмалашат.

Диалогду түзүп турган сүйлемдер синтаксистик семантикасы боюнча бири-бирине байланыштуу. Кептин мындай маектешүү ыкмасы айрыкча керкем адабиятта көп колдонулат. Ушул ыкма боюнча биринчи таралтын суроосу, ою жооп иретинде толук улантылат (*толук жооп берилет*), же анын, мурда айтылган ойдун, орчуандуу болуғундө гана жооп берилет. Андай шарттагы жоопто сүйлемдүн бир же бир нече мүчесү гана айтылып, калгандары көмүскөде кала берет.

Мисалы:

-Кандай ырларды ырдашчу эле?

Ар кандай балдардын ырларын. Эсимде жок.

Балдарды эмнеге окутчу? Эмнени жаздырчу эле?

Тамгаларды, кадимки эле сөздөрдү жаздырчы;

-Мисалга, кайсы сөздөрдү?

Кайсы болмок эле. Эсимде жок. (Ч.А.)

Бул диалог кебиндеги асты сыйылган сүйлемдер кемтик сүйлемдер.

Эгерде кемтик сүйлемдер сүйлемдүн кандайдыр бир мүчесүнүн базасында түзүлсө, анын айтылбай калган сөздөрү (*сүйлем мүчөлөрү*) мурда айтылган толук сүйлем аркылуу, б.а., контекст аркылуу белгилүү болуп турат. Ал эми анын жооп катары айтылган сөзүнүн да синтаксистик миддетин аныктоого, б.а., сүйлемдүн кайсы мүчесү экендигин да так аныктоого болот.

Ал эми эллипсисте кептик айрым кырдаалдарда сүйлемдүн семантикалык, функционалдык өзгөчөлүктөрүнө маанилүү роль ойнобогон соз же соз тизмектеринин сүйлемдүк түзүлүштө түшүп калышы

айкын көрүнүп турат. Көпчүлүк учурда баяндоочтук структурасынан түшүп калған элемент сүйлемдүн жалпы семантикасынан даана сезиллип турат, бирок стилдик жактан так, ойдун толук берилиши сакталып, түшүнүктүү ой жыйынтыкталып турат: Мисалы:

- 1. Бул теориялык эксобого анык аргумент табуу (А.Б.)**
- 2. Энергетика министринин кызматына ошол тармак боюнча адис жетекчи келиши дүрүс. («КТ»)**
- 3. «Эссенциале-Форте» боордун клеткаларын калыбына келтириудо башка препараттарга Караганда натыйжалуу дары («КТ»)**

Бул сүйлемдүк конструкциялардын ар бириnde аナン структурасын түзүп турган элементтер ото тыгыз маанилик катышта болуп, мазмунга ээ болгон структуралык-семантикалык бирдикти түзүп турат. Бирок алардын ар бириндеги синтаксистик семантиканан этиштик баяндоочтордун структуралык каражаттын керек экендиги салттуу мүнөздө билинип турат. Бириңчи сүйлемдө «болот», экинчи сүйлемдө «болот сыякташат», үчүнчү сүйлемдө «булун эсептөлөт» деген этиштик компоненттердин кыскарып колдонулгандыгына байланыштуу жалпы сүйлемдүк структура кескин өзгерүүтө учурал, сүйлемдү мүчөлөштүрүүдө да бул процесстин таасири ачык байкалгандыгына күбө болобуз. Анткени кемтик сүйлемдерде контекстке карата, кырдаалга карата, диалогдун өзгөчөлүктөрүнө карата мүнөздөлүп, сүйлем мүчөлөрүнө карата талдоодо тилден тышкаркы каражаттар (*контекст, кырдаал, сербалдык змес каражаттар*) таасир этип турса, эллипсисте формалдык түрдө кыскарып же айтылбай калған сүйлем мүчөсүнүн ордун конструкциянын ичиндеги элементтер толуктап, б.а., көбүнчө кыскарып этиштик баяндоочтун милдетин формалдуу түрдө атооч сөздөр аткарып калгандыгын байкайбыз.

Жогорудагы сүйлемдердүн бириңчисинде «болот» деген этиштик баяндоочтун милдеттин «кыйыныраа» деген сын атооч, экинчисинде «болот зле» деген этиштик баяндоочунун милдеттин «дүрүс» деген тактооч, үчүнчүсүндө «булун эсептөлөт» деген этиштик баяндоочтун

функциясын «дары» деген зат атооч аткарып, функционалдык отмолуулук орун алгандыгын көрүүгө болот.

Эки тутумдуу сүйлем менен эллипсис кубулушуна кайрылсак. Албетте, тил логиканы, грамматиканы жана риториканы изилдеп үйрөнүүнүн предмети деп эсептөөнүн тарыхый тамыры Аристотелден тарта И.Кант, В.Ф.Гегель, М.В.Ломоносов, А.А.Барсов, К.Ф.Беккерге чейинки философ окумуштуулар менен тиличи илимпоздордун жалпы жоболорунда көздешет. Натыйжада, синтаксистик айрым категориялар менен логикалык категориялар аралаш талдоого алынган. Сүйлемдүн нормасы жана үлгүсү катары субъект, байланыштыргыч жана предикат схемасы алынып, ал нормадан чечтеп келсе, «кыскартылган», «комүскодо калган», «бузулган» ж.б. сүйлемдер катары эсептелген.

Эллипсистин эки тутумдуу сүйлемдергө карата катыштыгы бар экендиги жөнүндө ушул күнгө чейин эч ой айтылбай келди. Синтаксис боюнча адабияттарда эллипсисти салттуу түрдө кемтик сүйлемдергө тиешелүү каралышы да бир беткей пикир келишпестиктерге алып келүүде.

Ал эми эллипсис кубулушуна дуушар болгон конструкциялардын көпчүлүгү структуралык түзүлүшү боюнча эки тутумдуу сүйлем түзүлүшүнө жакындыгы ачык сезилет. Анткени кептик кырдаалдарда сүйлемдүн айрым компоненттеринин семантика-функционалдык жактан маанилүү роль ойнобогон элементтеринин түшүп калышынын натыйжасында пайда болгон эллипсистик конструкцияларга салттуу синтаксис аспектисинин баа берүүдө анын тутумунун толук болушу, т.а., сүйлемдүн баш мүчөлорунун толук катышып турушу аны эки тутумдуу жөнөкөй сүйлем катары каралышына алып келет. Этиштик баяндоочтун айтылбай калганына байланыштуу конструкциядагы атооч жана тактоочтордун баяндоочко карата функцияланып кетиши, мындан конструкцияларда структуралык толуктуктан эч шек туудурбайт.

Эки тутумдуу сүйлемдердүн грамматикалык негизи эки баш мүчөден – ээ менен баяндоочтон турат. Мисалы: *Озүм ал күнү кызматта болдум («ЭТ»). Биз бул мелдеште бириңчиликти алдык («КТ»).*

А.Жапаров, А.Имановдор белгилегендей, «кыскартылган баяндооч» тууралуу теориялык ойду бекемдөй албайт, себеби «кыскартылган» элемент конструкциянын өзгөчөлүгүне жараша башка элементтин «функциялашуусунун» натыйжасында ошол эле конструкция чегинде калыбына келип, бир тутумдуу сүйлемдерден кескин айырмалап, мындай синтаксистик түзүлүштөр структура-семантикалык жагынан эки тутумдуу сүйлемгө жакындыгын далилдеп турат. Мисалы: Эттеге, сорто бетке (макал). Эгин мамлекетке («СК»). Актив колхозго. Малчылар кыштоого.

Сүйлемдүн баш мүчөлөрүнүн толук катышып турушу эки тутумдуу жөнөкөй сүйлемдүн негизги грамматикалык белгиси болгондуктан, салттуу синтаксис аспектиде эллипсис функционалдык жактан баш мүчөлөрдүн толук катышып турғандыгы менен эки тутумдуу жөнөкөй сүйлемгө структуралык жакындыгы эч талашсыз. Анын пайда болуу жолу коммуникативдик-экспрессивдик деңгээлде далилденүүчү маселе болуп эсептелет.

Ал эми бир тутумдуу сүйлемдерге кайрыла турган болсок. Бир тутумдуу сүйлемдердүү эки тутумдуу сүйлемдерден айырмалоо, аларга тиешелүү структуралык-семантикалык өзгөчөлүктөрдү болуп корсotтүү орус тицчилери – Д.Н.Овсянико-Куликовский (1912), А.А.Шахматов (1941), В.В.Виноградов (1955), А.М.Пешковский (1956) таандык.

Алгачкы түркологиялык адабияттарда сүйлемдүн бир тутумдуу жана эки тутумдуу түрлөргө белгүнүшүү жөнүндө айкын пикирлер айтылбаса да, М.А.Казем-Бек, Л.З.Будаговдор түрк тилиндеги этиш сөздөрдүн жак категориясына байланыштуу айрым пикирлерин билдириүү менен бирге, жөнөкөй сүйлемдер белгисиз жактуу жана жаксыз формаларды кездеше турғандыгын белгилешкен [Казем-Бек, 1839, 366-367; Будагов, 1857, 278].

Кайсы гана тилде болбосун, сүйлемдүн эки тутумдуу түрүн көңири изилдебес, бир тутумдуу түрүнүн такталышы мүмкүн эмес. Орус тил илиминдегидей эле, жалпы түркологияда да сүйлемдүн милдеттүү түрдөгү эки тутумдуулугу, б.а., эзинин да, баяндоочтуун да катышып турушу жөнүндөгү теория узак убакыт үстөмдүк кылыш келген. Бир тутумдуу

сүйлемдердүн грамматикалык негиздери баш мүчөлөрдүн бириңен – же ээден, же баяндоочтоон түзүлөт. Мисалы: *Мындамын. Эмне болуп кетти?* (А.Т.). *Кеттик. Жүрү (М.Т.). Төңтүшиуз. Биргө окудук (М.А.).*

Жогоруда эскертилгендей, бир тутумдуу сүйлемдердүн бир гана баш мүчөсү болот да, ал зат, окуя, кубулуш, өнүгүү-өсүү процесси, ал-абал жөнүндө кабарлоо менен, сүйлемдүн мазмунунун чындыкка болгон катышын көрсөтүп, бир эле мезгилде сүйлемдүн негизги белгилерин – предикатавдүүлүктүү, модалдуулукту, интонативдик жактан уюшулгандыкты билдирип турат.

Эллипсисте, тескерисинче, этиштик баяндоочтуун сүйлем структурасынан кыскарып калышы менен мунөздөлөт. Сүйлемдүн жалпы мазмунунаан же контексттик кырдаалдан түшүп калган этиштик каражат ачык-айкын болуп турса да, аны калыбына келтириүү мүмкүнчүлүгү сезилип турса да, аны кошууга, калыбына келтириүүгө эллипсистин ички мазмуну, структура-семантикалык өзгөчөлүгү мүмкүндүк бербейт. Конструкциянын ички мазмунуна, айтылышына ылайык колдонуулуу менен, берилген ой ашыкча тилдик каражаттардан арылып, кыска, тактыкка жол берилип, өзгөчө стилдик ыкма пайда болот да, ал экспрессивдик маанини күчтөт. Колдонулушу жагынан да активдүүлүккө, жыйынтыктуулукка жетишилет. Бир тутумдуу сүйлемдердөгү жагы белгилүүлүк жана жаксыздыкты билдириүүчү этиштик баяндооч эллипсистик конструкцияларга мунөздүү болбой, бирок ал предикативдик ядрону толук сактоо менен, эки тутумдуу сүйлемгө жакындашат, айтылбай калган элемент атооч сөздөр аркылуу функцияланып, өзгөчө трансформациялык ыкма аркылуу уюшулгандыгын белгилей кетмекчибиз.

Этиштик баяндоочтор эллипсисте синтаксистик маанилик катышта келген барыш, табыш, илик жөндөмөнүн мүчөлөрү улана келген сөздөр, атрибутивдик айкаштар жана жандоочтор аркылуу уюшулуп, сүйлем моделдеринин аягында келген тике толуктоочтор аркылуу түзүлгөн эллипсистик конструкциялар бир тутумдуу сүйлемдор менен окшошуп кетет. Бул окшоштук тек гана эллипсисте эзинин кыскарып калышына

байланыштуу. Кыскартылган этишти мажбурлап калыбына келтирүүде бир тутумдуу сүйлем көзгө элестелет.

Мисалы: **Жаңы жылыңыздар менен!** (Күттүкпайбыз).

**Кыргызстандын айыл-чарбасын онукпүрүүдө зор салымын кошуп жаткан дыйкандарга чоң рахнат!** (Ыбызды айтабыз).

Демек, эллипсис, бир жагынан эки тутумдуу сүйлемдерге, экинчи өзгөчөлүктө бир тутумдуу сүйлемдерге формалдуу жакындыгы болсо да, аны калыбына келтирүүде экспрессивдүүлүк төмөндөп, айтылуучу ойдун максатына да доо кетиши мүмкүн. Ошондуктан эллипсис өзгөчө синтаксистик кубулуш катары айырмаланган конструкция тиби катары каралышы зарыл.

Ал эми көмтөк сүйлемдер синтаксистик-семантика-структуралык табияты менен биргэ эле, колдонулуш өзгөчөлүгүнө карай жеке озун гана тиешелүү өзгөчө мүнөздөгү функцияга да ээ. Ошондуктан көмтөк сүйлемдүн формалык, грамматикалык жагын гана эмес, көптөк кырдаалдагы семантикалык уюшулушун изилдениши да маанилүү деп эсептейбиз.

Үчүнчү бап «Эллипсис кубулушунун татаал сүйлемдөгү орду» деп аталат да, эллипсис кубулушунун татаал сүйлемдөгү орду, колдонулуш чейресү иликтенет. Адамдын башка биреөөгө билдири турган ою структурасы жагынан жөнөкөй же татаал түрдө болушу мүмкүн. Ушуга байланыштуу андай ой-пикирди тилдик материалдардын негизинде туюндуруучу сүйлемдер да түзүлүшү жагынан жөнөкөй же татаал формада уюшулат.

Татаал сүйлемдөгү (жөнөкөй сүйлемдүн артыкчылыгы) эллипсистин келип чыгышынын шартына татаал сүйлемдүн курамына кирген, эки же бир канча багыныцкы байланыш алар бири-бири менен белгилүү структуралык, маанилүү жана функционалдык мамиледе киргендери тийиштүү. Эллипсис кубулушунун өзгөчөлүгү болуп кыскартуу, тактап айтканда, сүйлемдүн кыскартууга учурган түгөйү эсептелет. Мисалы:

**Күрмөңдү кий (болбосо үшүйсүт) – Күрмөңдү кий (эгерде кийбесен), анда үшүйсүт** (М.Э.).

Эллипсис көп учурда бир мааниде калыбына келе бербейт, бирок калыбына келтиргенде, семантикалык жактан натыйжа бирдей болуп чыгат.

1.Лексика-семантикалык биргелешкен жагдайга мүнөздүү болгон сөз. Алар контексте артыкчылык касиетке ээ, ошондуктан түздөн-түз багыныцкы байланышты уюштурууга толук жөндөмдүү.

Мисалы, багыныцкы байланыштагы сөз айкашында (*керебетке жаттуу, бүктомо керебет*) башкарку жана ыкташуу байланыштарын көрөбүз. *бүктомо керебет* – бул эс алуу үчүн (*уктоо*) ылайыкталган эмерек. *Алиман бүгүг келет* – *бүктомо керебетти жай* (*кайда?*). *Алиман келет* – (*ага уктоо үчүн орун керек*) *бүктомо керебетти жай*.

2.Категориялыу – семантикалык жагдайга мүнөздүү болгон сөз. Бул сөз сөздүн бир болгутунүн бир түрдүү лексикалык тобуна таандык. Жалпы түгөй (*же түгөйлөр*) бул сөздү бир түрдүү лексикалык тобуна мүнөздүү кылып көрсөтөт. Жалпы түгөй (*же түгөйлөр*) аны бир түрдүү топкө бириктириет. Алар бир түрдүү байланыштырыгыч катарды пайда кылышы мүмкүн: ысык, суук, жаан (*категориялдуу-семантикалык түгөйдо бириккен «аба ырайынын шарты» семантикасына байланыштуу колдонулат*). Бул түгөйлөр, татаал сүйлемдөгү эллипсиси жок түзөнгө мүмкүндүк берет. Мисалы: *Бизде бул жайда ысык болду*, – аларда түнбай суук жасана жасаан, мындай татаал сүйлем эллипсиси аралыктагы түгөйүнө таандык: *Бизде бул жайда ысык болду – аларда Ысык-Көл жээгингинде, эс алуучулар кепин жатышты. Бизде ысык болду – (аларда суук болду) – ошондуктан эс алуучулар кепин жатышты.*

Эллипсис кубулушунун кыскалыгы, тактап айтканда, баяндоочунун айтылбай калышы биринчиден, сүйлем оозеки айтууга ылайыкташтырылса, экинчиден, баяндоочун оюй эле калыбына келтирүүгө негиз түзөт. Мисалы: *Мына ушул ийгиликтер – биринчи көзекте, ишиканада социалистик мөлдөштүн көцири күлач жайынынын натыйжасында (балот) (балот саналат)*.

Эллипсис кубулушунда кыскартылган компоненттердин орун алыши структуралык норма болуп саналат. Биз талдоого алынып жаткан татаал

сүйлемдерде да ушундай корунуштерге дуушар болобуз. Мисалы: *Ушуунун өзү эле – «Манастыны» узун омургунуң алчомсуз салмагынын тандырбас кубосу (болот) (болуп саналат)* («МГ»). Кашаага алынгандаар баяндоочтук семантика-структурадан айкын билинип турат.

Эллипсис кубулушунун татаал сүйлемдерде пайда болушуна назар салсак. Эллипсистин пайда болушу жана колдонулушу женокой сүйлемдердо кандай болсо, татаал сүйлемдерде да ошондой шартта болот.

Жалпы шартта тилдин бардык деңгээлинде эллипсистин пайда болуу булагы катары оозеки кеп эсептелерин белгилөө зарыл. Демек, пикир альшуунун баштапкы формасы болуп оозеки кеп эсептелет. Ушундай мааниде алганда кемтик жана эллипсис кубулушунун (*жонокой жана татаал*) да *«мекени»* болуп оозеки кеп эсептелет.

Эллипсистин пайда болушунун дагы бир себеби жонекей жана татаал сүйлемде сездүн пикир альшуудагы динамикалуулугун, маалымат берүүнүн нормалдуу темпи кармоодо турат: Эллипсис болбой калса, тилдин маалымат берүү темпи жетишээрлик созулган текстте басаңдамак эле. А бул болсо, маалыматты мындан ары берүү практикасында иш жүзүнө ашпай калуусуна алып келмек.

Татаал сүйлемдүн бир болугүндө колдонулган мүчесү түшүп калган татаал сүйлемдүн бир болугүн түзүүчү кемтик сүйлемдер. Мындей сүйлемдер *«кемтик сүйлем»* деген терминдин шарттуу экендигин белгилейт. Мисалы: *Ал бир колунда кетмениди кармады, ал эми экинчисинде наны менен айраны бар эле* - деген төң байланыштагы татаал сүйлемдүн экинчи болугүндө биринчи сүйлемде аталып кеткен баш мүчөлөр колдонулган эмес.

Сөз айкаши кемтик колдонулган сүйлемдор: *Мен үн салып, сайраган күштарды кармоо менен алектенейин деп чечтим, мага ал менен жанды жасакыраак багууга болчудай сезилчү: мен кармасам, чоң энем – сатмак.* Мындей кыскартуулар татаал сүйлемдүн структурасында бир түрдүү сездер менен кайталоолорго байланыштуу.

Ушундай мааниде, эллипсис татаал сүйлемдүн жалпы колдонулушу жонокой жана татаал сүйлем үчүн бирдей шартка ээ болуп, алардын оозеки

сүйлеодөн калыптанып, жазма стилге откондүгүн баса белгилөөгө болот. Бул айтылган факт коммуникативдик актыда толук далилденерин жогорудагы мисалдар айгинелеп турат.

Эллипсис кубулушунун стилдердеги ордуна байкоо жүргүзсөк. Стиль түшүнүгү тилдин коомдук кызматы менен тыгыз байланышта каралат. Тилдик ал кызматтар – пикир альшуу, кабарлоо жана таасир этүү. Тилдин коомдук кызматы адабий тилдин стилдеринин чегин белгилейт. Мисалы, сүйлешүү стили тилдин пикир альшуу кызматына, илимий жана иш кагаздар стилдери тилдин кабарлоо кызматына, публицистикалык жана корком стилдер тилдин таасир этүү кызматына көбүреек мұктаж.

Эллипсисти конструкциянын пайда болушу анын ачык-айкындығын күчтүү менен конструкцияны динамикалуу, экспрессивдүү касиетке алып келет. Айтуучу /жазуучу/ өзүнүн атайдын коммуникативдик нистин билдириүү үчүн ушул сыйктуу конструкцияларды пайдаланышат. Ошондуктан эллипсисти экспрессивдүүлүктүн синтаксистик каражаты катары, кароого болот. Мисалы: *Деги, кереметтүү жер го!* (Ч.А.). Мында *кереметтүү жер* күчтүү сезим менен айтылып, анын кооздугуна сүктануу менен экспрессивдик боёк берилген, бирок кайсы жер жөнүндө көмүскөде калган.

Эллипсис илимий жана официалдуу – иштиктүү стиль үчүн да норма болуп эсептелбейт, бирок оозеки сүйлешүүде нормативдүү кубулуш катары эсептөөгө болот. Оозеки кепте калыптанган эллипсис лексика-семантикалык толуктоонун, интонациялык өзгөчөлүгүнүн коштогон кырдаалдын базасынын ж.б. жардамы менен чечмеленет.

Эллипсис татаал сүйлемдер сүйлеө жана адабий-коркем стилдерде көнцири берилген, ал эми публицистикалык стилде көп эмес, калган стилдерде абдан чектелүү колдонулган. Эллипсис татаал сүйлемдер коркем чыгармаларда сүйлеө кебин *«баяндоону жандандыруу»* үчүн, ошондой эле динамикалуулукка жетишүү үчүн, эмоциялык чыналууну киргизүү максатында коркем чыгармаларда пайдаланылат. Публицистикалык стилде эллипсис татаал сүйлемдердү пайдалануу өзгөчө

коркемдүкке, динамикалуулукка, сүйлөө кебинин жандуу болушу максатында колдонулат.

Көркөм чыгармада эллипсис татаал сүйлөмү кенири колдонулат жана эки негизги функцияны аткарат: сүйлөшүү кебинин кыска жана так берүү функциясын жана «сыпаттоонун жандуулугу» функциясын. Ал окуянын тез алмашуусун корсөтүп, динамикалуулукту сыпаттоонун жүрүшүнүн курчугандыгын белгилейт.

Ошол себептүү эллипсиске байланышкан маселелер ар дайым тиличилердин, адабиятчылардын, жазуучулардын жана журналисттердин кызыгууларын жаратып келет. Мында публицисттик макалалардын, айрыкча, гезиттердин тилинин (*себеби, гезит дайыма көркөм каражасттарды, жаңы нерселерди издейт*) лексикалык курамын изилдөөгө абдан көнүл бурулуп келген. Себеби, публицистиканын негизги милдети болуп, бир маалымат берүү эле эмес, окурмандарга да таасир эте билүүсү санаат.

Жыйынтыктап айтканда, татаал сүйлемдүн тутумунда келген жонокой сүйлемдер өз алдынча турган жөнокой сүйлемге айрым белгилери боюнча окшош келсе, кээ бир белгилери боюнча кескин айырмаланып турат. Татаал сүйлемдөгү эллипсистин келип чыгыш шартына татаал сүйлемдүн курамына кирген эки же андан ашык багынынкы байланыш бири-бири менен структуралык, маанилик жана функционалдык катышта болуп, татаал сүйлөм структурасынын жана анын болүгүн түзүүчүнүн өз ара аракеттенишинде аныкталат.

Татаал сүйлемдүн тутумунда келген жонокой сүйлемдор өз алдынча турган жөнокой сүйлемге айрым белгилери боюнча окшош келсе, кээ бир белгилери боюнча кескин айырмаланып турат. Экөөнүн ортосундагы окшоштук, негизинен, алардын грамматикалык структурасы (*түзүлүшү*) менен тыгыз байланыштуу.

Төртүнчү бап «Эллипсис кубулушуун модалдуу сүйлемдөгү орду» деп аталац, субъективдүү жана объективдүү модалдуулукта эллипсис кубулушу каралат. Модалдуулук сүйлемдүн негизги белгилеринин бири болуп эсептелет. «Модалдуулук категориясы –

сүйлеочунун айтылган ойдун мазмунуна карата болгон мамилесин жана ал ойдун мазмунунун чындыкка карата болгон катышын билдириүүчүү категория» [Аз.к.ад.тили, 2009,506 6].

Ал эми сүйлемдүн модалдык маанилерин аныктоодо интонациянын ролу абдан чоң. Интонациянын негизги элементтери болгон басым тембр (*ыргак*) булар сүйлемдүн мүнозуно карай анын модалдык маанилерин бири-биринен ажыратып турат.

Эллипсис кубулушундагы объективдүү жана субъективдүү – модалдык маанисин билдириүүсүн карасак. Мисалы: *Айла жоск, жоск жерден Каныбек кармалып кетти*. (К.Ж.). Бул сүйлемдүн модалдык маанилери (*болжолдоо, окунүү, кейүү*) этиштин ыңгайы чагы гана эмес, киринді сез аркылуу да билдирип турат.

Айтуучунун чындыгы анын эмоционалдык мамилесин ар түрдүү чакыруу катары, ар түрдүү жактан баалап көрсөтүшү мүмкүн. Ал эмне үчүн, же эмнегедир каршы коюлуп салыштырылып, карым-катышта болушу, сүйлемдүн болүгүндө белги коюлуп болунушу мүмкүн. Мисалы: Билдириүүдө сүйлемдөгү ал абалда айтуючы – субъективдүү ар түрдүү мамиле кылышы мүмкүн: Ал бул билдириүүнүн чындыгына ишенгендикте, же ишенбегендикте болуп, анын булагын издең, же аныкталышы мүмкүн: атаянын ал үчүн эмне болбосун белгилеп же баалайт: бул билдириүүнү кандайдыр бир ой менен башка фактыларга, же окуяларга салыштырат.

Сүйлемдүн грамматикалык мындаи мааниси кабарлоонун чындыкка болгон деген жалпы түшүнүккө биригет. Сүйлемдүн негизги үч белгиси бар: предиктивдүүлүк, модалдуулук жана сүйлемдү уюштурган интонация.

Мисалы: *Ал университет – Ал университеттى?*

Бул маани интонациянын, суроолуу болукчосунун жана суроолуу ат атоочтун жардамы менен билдирилет. Айтуучунун сүйлем мазмунундагы анын аныгы, же аныксız жагында, ишеничтүү же ишеничсиз экекинин билдиригендеги баасы.

Мисалы: *Аскар Таласта. Аскар балким Таластадыр. Коросун,*  
*Аскар Таласта.* Ишеничтүү, же ишеничсиз мааниси ар бир сүйлемгө ээ.  
Ишеничсиз модалдык сөздөр жана белүкчөлөрдө билдирилиши мүмкүн.

Субъективдүү маанилер грамматикалык каражаттар менен: ал эми объективдүүсү, негизинен, лексикалык каражаттар менен билдирилет.

Модалдуулук ар бир сүйлемдүн олуттуу конструкциялык белгиси болуп эсептелет, бул айтылгандын чындыктагы мамилесине ар кандай түрдө билдирген категориясы. Объективдүү модалдуулук – бул чындыктагы анын чыныгы коз карашы менен айтылганын кармаган мамилесинен чындыкка ылайыктуу же ылайыксызы. Башкacha айтканда, субъективдүү модалдуулукка күчтүлгөн маанисинин экспрессивдүү баасы, ишеничтүүлүгү же ишенбестүүлүгү, аныкталуусу же аныкталбастыгы, макулдугу же макулсуздугу ж.б. бир катар мааниси кирет.

Эллипсис кубулушунда предикативдүүлүктүн туюндурулушу. Жөнөкөй сүйлем синтаксистин негизги бирдиги болгондуктан, синтаксистик системанын борбордук орунун эзлэйт. Сүйлемдүн маңызын ар түрдүү лингвистикалык багыттын өкүлдору ар түрдүү аныкташкан: маселен, сүйлем логикалык, психологиялык, формалдуу-грамматикалык багытта изилденген.

«Сүйлемдүн бул же тигил мүчөсүнүн түшүп калышы, кемип айтылышы, алардын өзүнчө синтаксема аркылуу берилбеши ой - пикирдин, түшүнүктүн мазмуну толук болбой, информация толук жетпей калды деген сөз эмес. Түшпей берилген сөз, сүйлем мүчөлөрү, контекст, речтик кырдаал аркылуу сөз эмне жөнүндө болуп жаткандыгы, кандай түшүнүк, кандай информация берилгендиги айкындалат» [Мусаев,1983].

Сүйлем структуралык схема катары тилге, ал эми аныктама катары кепке тиешелүү. Аиткени кандай гана сүйлем болбосун, объективдүү дүйнөдө болуп жаткан, боло турган, болуп өткөн реалдуу же ирреалдуу чындык жөнүндө кабар берет. *Асан мугалим болуп иштейт* (чындык болуп жаткан). *Асан мугалим болуп сөзсүз иштейт*(келечекте боло тургандыгы).

Предикативдүүлүктүн жалпы мааниси модалдуулук, синтаксистик чак (сүйлемдө кабарланып жаткан окуя, кубулуу, өнүгүп өсүү процесстердин бардык мезгилге, убакытка көзкаранды) жак аркылуу туюндурулат. Ал эми модалдуулук болсо белгилүү шартта ыңгайна жараша предикативдүүлүктүн жалпы маанисин аныктайт.

Бул туурасында профессор Т.Токоевдин берген аныктамасында: «Логика-грамматикалык деңгээлде предикативдик катыштын өзүнө тиешелүү өзгөчөлүгү бар. Предикативдүүлүк ядросун түзүп, айтымдын негизги борборуун маанилик жүгүн көтерүп турган элемент-предикат», - деп берген [Токоев; 2006,117-118]. Тактап айтканда, интонация сүйлемдү толук түрдө грамматикалык ырааттуулукка келтирет жана анын ар кыл модалдык маанилерге ээ болуп турушун шарттайт.

Жыйынтыктап айтканда, Эллипсис – бул сүйлемдү семантикалык жана структуралык жактан кемитпей, курамынан оз алдынча элементтерди кыскартуу. Эллипсистик конструкциялар контексттик же кырдаалдык каражаттар аркылуу маанилик жана формалдык жактан толуктоого муктаж эмес. Эллипсис кубулушунда кыскартылган компоненттердин орун алыны структуралык норма болуп саналат.

### Корутунду

1.Сүйлемдөгү эллипсис кубулушу деп түшүп калган (*кыскарган*) баш мүчөнүн (*баяндоочтун*) бүткөн маанини билдириүү үчүн сүйлем грамматикалык жана семантикалык жактан талап кылбаган синтаксистик конструкцияларды түшүнөбүз жана эллипсис кубулушу кемтик сүйлемдүн бир түрү катары каралышы мүмкүн эмес. Ошондой эле, эллипсистин пайда болушу - «тилдин үнөмдө» принципи, анда сүйлөөчү өзүнүн оюнун мазмунуу кыска, бирок түшүнүктүү жана так берүүгө аракети белгиленет.

2.Эллипсис кубулушунун кемтик сүйлемден айырмачылыгы кептик айрым кырдаалдарда сүйлемдүн семантикалык, функционалдык өзгөчөлүктөрүнө маанилүү роль ойнобогон сөз, же сөз тизмектеринин сүйлемдүк түзүлүштө түшүп калышы айкын корунүп турат. Бирок стилдик жактан ойдун толук берилиши сакталып, маалымат жыйынтыкталып турат.

3. Эллипсис, эки тутумдуу сүйлемдергө да, бир тутумдуу сүйлемдергө да формалдык жактан жақындығы болсо да, анын түшүп калган белүгүн (*мұчосын*) калыбына келтириүүдө экспрессивдүүлүк төмөндөп, айтылуучу ойдун максатына, стилдик өзгөчөлүгүнө да доо кетиши мүмкүн.

4. Эллипсис кубулушу (*түзүлүшү*), синтаксиске, стилистикага байланышкан маселелердин чечилишинде чоң роль ойнойт. Эллипсис көп кырдуу жана татаал процесс, ал тигил же бул тилдин грамматикалык түзүлүшүнө карата аныкталат;

5. Эллипсис кубулушу биздин аң-сезимибиздеги даяр моделди түшүндүрөт. Биз мындаидай моделдерди оз алдынча жаратпайбыз, болгону даярды колдонообуз. Мындаидай модель бүтүн, ажырагыс сыйктуу кабылданат. Эгерде моделде кандайдыр бир элемент түшүп калса, ал бүтүндөй моделдин жалпы маанисине доо кетирбейт б.а., моделдин түшүп калган кызматын калган белүгү аткара берет.

6. Эллипсис кубулушу өзгөчө логика-грамматикалык өз алдынча синтаксистик түзүлүш катары толук сүйлемдер сыйктуу өзүнүн коммуникативдик функциясын толук кандуу аткарат. Мындаидай эллипсис конструкцияларды грамматикалык жактан толуктоо тилдин синтаксистик нормаларынын бузулушуна алып келет.

7. Эллипсис кубулушу, биринчиден, кемтик сүйлемдүн пайда болушунда, уюштурулушунда, есүп-өнүгүшүндө негизги шарттардын бири болсо, экинчиден, тилдик қараждаттарды ыраттуу колдонуу, аларды үнемдеөөнүн, негизинде ар кандай тилдик кайталоолордон, чиленүүлорден четтөө сыйктуу стилдик мұктаждыктар менен байланыштуу болот да, пикир алышуу учурunda ой-пикир так, кыска, конкреттүү болуп, информационын коркомдүүлүгү артат.

**Диссертациянын негизги мазмунуу томонкуу макалаларда чагылдырылды:**

1. Ибраева, Д.А. Эллипсис кубулушунун семантикалык структурасы [Текст] / Д.А.Ибраева // И.Арабаев атындагы КМУнун жарчысы. – 2012. – №4. - 139-142.

2. Ибраева, Д.А. Эллипсистин татаал сүйлемдердө пайда болуу шарты [Текст] / Д.А.Ибраева // Кыргыз тили жана адабияты. – 2013. – №22. - 76-79-66.

3. Ибраева, Д.А. Эллипсис кубулушундагы объективдүү модалдык маанисин билдириүү жолу [Текст] / Д.А.Ибраева // БГУнун жарчысы. – 2013. – №1 (24). - 115-118.

4. Ибраева, Д.А. Эллипсис кубулушунун структуралык синтаксистик үлгүсү жана аны көңейтүүнүн жолдору [Текст] / Д.А.Ибраева // Вестник КГУ им. И.Арабаева. Серия: Филологические науки. – 2013. – Вып.10. – 76-79-66.

5. Ибраева, Д.А. Татаал сүйлемдөгү эллипсистин белгиси [Текст] / Д.А. Ибраева // Известия вузов. – 2013. – №5. - 169-172.

6. Ибраева, Д.А. Эллипсис атоочтук сүйлем түзүлүшүнүн башка типтеринен айырмасы [Текст] / Д.А.Ибраева // Известия вузов. – 2013. – №5. - 172-176-66.

7. Ибраева, Д.А. Сүйлемдүн модалдуулугу маселесине карата [Текст] / Д.А. Ибраева // К.Тыныстанов атындагы ҮІМУ жарчысы. – 2013. – №34. - 201-205.

8. Ибраева Д.А. Эллипсис кубулушундагы объективдүү жана субъективдүү модалдык маанисин билдириүү жолу [Текст] / Д.А.Ибраева // «ЮНУСАЛИЕВ ОКУУЛАРЫ-2015» КР УИА Гуманитардык жана экономикалык илимдер белүмү. Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту –2015. – 111-116.

9. Ибраева, Д.А. Эллипсис татаал сүйлемдүн чектелүүсү жана ага окшош түзүлүштөр [Текст] / Д.А.Ибраева // “ЮНУСАЛИЕВ ОКУУЛАРЫ-2015” КР УИА Гуманитардык жана экономикалык илимдер белүмү. Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту –2015. – 127-131.

10. Ибраева, Д.А. Сүйлем жана эллипсис кубулушу [Текст] / Д.А.Ибраева // Н.Исанов атындагы КМАКТАУнун жарчысы. –2015. - №1(47). - 115-118.

11. Ибраева, Д.А. Эки тутумдуу сүйлем жана эллипсис кубулушу [Текст] / Д.А. Ибраева // Международной научно-практической

конференции на тему: "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ" Южно-Казахстанская Государственная Фармацевтическая Академия (ОКМФА казак тілі мен латын тілі). – 2015. –80-83.

12. Ибраева, Д.А. Эллипсис кубулушуна жалпы тил илимдерин көз караштары [Текст] / Д.А.Ибраева // Международной научно-практической конференции на тему: "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ" Южно-Казахстанская Государственная Фармацевтическая Академия (ОКМФА казак тілі мен латын тілі) – 2015. –21-24.

13. Ибраева, Д.А. Сүйлемдүн структуралык толуктугунун түркологияда изилдениши [Текст] / Д.А.Ибраева // Тил адабият жана искусство маселелери. – 2016. №1. - 327-330.

14. Ibrayeva D.A. From history of studying of the phenomenon of the ellipsis [Tekst] / D.A. Ibrayeva // INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION». – USA, BOSTON –2016. № 2 (12) (ISSN 2410-275X UDC08) 139-143.

15. Ibrayeva D.A. Ellipsis phenomenon statistics [Tekst] / D.A. Ibrayeva // «EUROPEAN JOURNAL OF LITERATURE AND LINGUISTICS». AUSTRIA, VIENNA –2016. №1 (ISS2310-5720)73-77.

16. Ибраева Д.А. Место эллипсиса в мышлении, речи и языке, а также в дополнении, экономии и избыточности [Текст] / Д.А.Ибраева // ЕВРАЗИЙСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ Наука и современность Москва –2016. №1(13) (ISSN 2411- 1899) 119-121.

17. Ibrayeva D.A. Research of non complete sentences and of ellipsis in Kyrgyz linguistics [Tekst] / D.A. Ibrayeva // «THE PRIORITIES OF THE WORLD SCIENCE: EXPERIMENTS AND SCENTIFIC DEBATE». USA, CHARLESTON –2016. №1 (17) (ISSN 2510-280X) 140-143.

Ибраева Дамира Асанбековнаны 10.02.01 - кыргыз тили адистиги боюнча «Кыргыз тилиндеги эллипсис кубулушу» деген темада филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденини алуу үчүн жазылган диссертациясынын

## РЕЗЮМЕСИ

*Негизги сөздөр:* Синтаксистик конструкциялар, функционалдык-коммуникативдик (экспрессиөвдик), деривативдик (трансформациялык) аспекттер, структура-семантикалык анализ, парадигматикалык факторлор, экспрессиадүүлүк – эмоционалдуулук ж.б.


*Изилдейнүүн объектиси:* Диссертациялык иштин изилдео объектиси болуп кыргыз тилиндеги эллипсис кубулушунун структура-семантикалык, грамматикалык жана функционалдык табиятын аныкталусу эсептелет.

*Изилдейнүүн мақсаты:* Кыргыз тилиндеги эллипсис кубулушунун езгөчөлүгүн белгилеп о.э., башка тил илимдеринде өнүгүшүн иликтее аркылуу, анын теориялык маселелерин, көз караштарын окуп үйрөнүүде кыргыз тил илимдердин ордун көрсөтүп, женекей, татаал, модалдуу сүйлемдердө колдонулуш чөйрөсүн ачып берүү.

*Изилдейнүүн методдору:* Иликтөө ишин жүргүзүүде баяндоо, сыппаттама методдору, структура-семантикалык анализ, байкоо жүргүзүү, чечмелөө, жалпылоо жана анализдин статистикалык ыкмалары колдонулдуу.

*Изилдейнүүн жаңылыгы:* Кыргыз тилиндеги эллипсистин семантикалык структура катары алгачкы жолу классификациянышы жана системага салынышы реалдуу факты-материалдар менен далилденет.

*Колдонуу чойрөсү:* Изилдейнүү натыйжалары, кыргыз жана башка түрк тилдеринин синтаксистик түзүлүшүн изилдео көнүри колдонсо болот. ЖОЖдордо кыргыз тилинин синтаксиси жана стилистика боюнча лекция курсун окууда, окутуу практикасында, практикалык, семинардык сабактарды отүүдо, кыргыз тилинин программынын (жасаңыча) түзүүдо, айрым теориялык жоболорун иштеп чыгууда колдонууга толук мүмкүн.



## РЕЗЮМЕ

диссертации Ибраевой Дамиры Асанбековны «Явление эллипсиса в кыргызском языке» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – кыргызский язык

**Ключевые слова:** Синтаксические конструкции, функционально-коммуникативный (экспрессивный), деривативный (трансформационный) аспекты, структурно-семантический анализ, парадигматические факторы, экспрессивность-эмоциональность и др.

**Объект исследования:** Объектом исследования является выявление структурно-семантической, грамматической и функциональной природы явления эллипсиса в кыргызском языке.

**Цель исследования:** Отмечая особенности явления эллипсиса в кыргызском языке, путем рассмотрения изученности этой проблемы в исследованиях по других языкам, связанных с ней теоретических вопросов, различных взглядов на данное явление, показать его место в кыргызском языкознании, раскрыть особенности его применения в простых, сложных и модальных предложениях.

**Методы исследования:** В процессе исследования были применены повествовательный, описательный методы, структурно-семантический анализ, метод наблюдения, толкования, обобщения и статистический анализ.

**Новизна исследования:** Впервые в кыргызском языке эллипсис классифицируется и систематизируется как семантическая структура, что подтверждается реальным фактическим материалом.

**Сфера применения:** Результаты исследования могут найти широкое применение в изучении синтаксического строя кыргызского и других тюркских языков. Их можно использовать в вузах при чтении лекций по кыргызскому синтаксису и стилистике, проведении практических и семинарских занятий, в подготовке новой программы по кыргызскому языку, разработке отдельных теоретических положений.

## ABSTRACT

of the thesis by Ibraeva Damira Asanbekovna on the topic: «The phenomenon of ellipsis in the Kyrgyz language» to attain the degree of Candidate of Philological Sciences in the specialty

10.01.09. – Kyrgyz language

**Keywords:** syntactic structure, functional-communicative (*expressive*), and derivative (*transformational*) aspects, structural-semantical analysis, paradigmatic factors, emotional expressiveness, and others.

**Object of the study:** The purpose of the study is to identify the structural and semantic, grammatical and functional nature of the phenomenon of ellipsis in the Kyrgyz language.

**Objective of the study:** Pointing to the specifics of the phenomenon of ellipsis in the Kyrgyz language, by considering studies on this problem in other languages, related theoretical issues, different views on it, demonstrate a place takes in Kyrgyz linguistics, reveal the peculiarities of its use in simple, complex and modal sentences.

**Methods used:** During the research narrative, descriptive methods, structural-semantical analysis, observation method and techniques of interpretation, compilation and statistical analysis were applied.

**Novelty of the study:** For the first time in Kyrgyz language the phenomenon of ellipsis is classified and systematized as a semantic structure for the evidence of what the real factual material is alleged.

**Scope of use:** The study results can be widely used in studying the syntactic structure of the Kyrgyz and other Turkic languages. They can be used in high schools with lectures on the Kyrgyz syntax and style, carrying out practical and seminars, in preparation a new edition of the Kyrgyz language programs, and the development of certain theoretical positions.

23.09.2016-ж. басууга кол коюлду. Өлчөмү 60X84 1/16.  
Кагаз офсет. Офсеттик басуу. Көлемү 1,7 б.т. Нускасы 200.  
Бишкек ш., Рazzаков к., 49. ЖИ “Ческиров Н. М.”